

Круглый стол 2016

**И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин
Технологиялык факультетинин “Тамак-аш инженериясы” кафедрасынын
базасында өткөрүлгөн**

**«Кыргыз Республикасындагы тамак-аш инженериясы боюнча кадрларды
даярдоонун келечеги жана анын көйгөйлөрү» кереге кеңешин өткөрүү боюнча**

ОТЧЕТ

2016-жылдын 27-майында И.Раззаков атындагы КМТУнун Технологиялык факультетинин «Тамак-аш инженерия» кафедрасынын демилгеси менен «Кыргыз Республикасындагы тамак-аш инженериясы боюнча кадрларды даярдоонун келечеги жана анын көйгөйлөрү» деген аталыштагы кереге кеңеш өткөрүлдү. Кереге кеңешке “ТАӨМА-ТАИ” кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү, тамак-аш жана кайрадан иштеп чыгаруучу өндүрүштөрүнүн жетекчилери, ЖОЖдун кафедра башчылары, Алматы Технологиялык Университетинин окутуучулары жана студенттери, КМТУнун “Технологиялык машинелер жана жабдуулар” багытында билим алып жаткан студенттери катышышты.

Кереге кеңешке ТАИ кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү жана жетекчилер-17 киши, КМТУнун ректоратынан жана деканаттан-4 киши, кафедра башчылары-6 киши, “ТАИ” кафедрасынын 15 студенти жана АТУнун “Технологиялык машинелер жана жабдуулар” багытынын 5 студенти катышышты. Кереге кеңештин катышуучуларынын жалпы саны ТАИ кафедрасынын жааматын кошкондо 61 кишини түздү.

Кереге кеңештин планына жана программасына ылайык төмөндөгү баяндамалар жасалды:

- Саламдашуу жана куттуктоо сөздөрү менен, КМТУнун окуу иштери боюнча биринчи проректору, т.и.к., профессор *Сартов Т.Э.*, Технологиялык факультетинин деканы х.и.д., профессор *Джунушалиева Т.Ш.* сүйлөштү.
- “Кыргыз Республикасындагы тамак-аш өндүрүшүндөгү адистерди даярдоонун бүгүнкүсү жана келечеги” аталыштагы баяндаманы Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин биринчи проректору, т.и.д., профессор, ТӨМА кафедрасынын бүтүрүүчүсү *Кулмырзаев А.А.* жасады.
- “Кыргызстандагы муздаткыч тармагы боюнча адистерди даярдоо” аталыштагы баяндаманы Кыргыз Республикасындагы Озон борборунун жетектөөчү адиси *Жумалиев Ж.О.* жасады.

- “Тамак-аш инженерия” кафедрасынын адистерди даярдоо багыттары боюнча эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү”баяндамасын Кыргыз-Герман Техникалык Институтунун директору, т.и.к., доцент , ТӨМА кафедрасынын бүтүрүүчүсү *Усупкожоева А.А* жасады.
- “Тамак-аш инженериясы” багытында адистерди бакалавриат системасы боюнча даярдоо”баяндамасын КМТУнун Окуу методикалык кеңешинин төрөгасынын орун басары т.и.к., КМТУнун профессору, ТӨМА кафедрасынын бүтүрүүчүсү *Кочнева С.В.* жасады.
- “Кыргыз Республикасында “Тамак–аш инженериясы”боюнча кадрларды даярдоодогу “Тамак-аш инженериясы” кафедрасынын орду”баяндамасы менен “Тамак-аш инженериясы” кафедрасынын башчысы, т.и.д., профессор *Садиева А.Э.* сөз сүйлөдү. Кереге кеңештин талкуулоосунда төмөндөгүлөр жарыш сөзгө чыгышты:
 - «Stewart Assay and Environmental Laboratories LLC/ALS Minerals Division» и «Gold Fields KR LLS» ЖЧКнын башчысы *Садыров О.А.*
 - Кыргыз Республикасынын айыл-чарба жана мелиорация министирлигинин мал чарбасын өнүктүрүү боюнча башкармалыгынын башчысы *Мамаев С.Ш*
 - ТАӨМА кафедрасынын бүтүрүүчүсү, Социалдык өнүктүрүү министирлигинин экс министиринин орун басары *Алымбекова Ж.С.*
 - “Сабитахунова” жүгөрү таякчаларын чыгаруучу өндүрүштүн директору *Сабитахунова Ж.С.*
 - “Аю Холдинг”нин “Топоз”акционердик бирикмесинин башкы технологу *Акматов У.*
 - И.Раззаков атындагы КМТУнун илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча проректору, ф.-м.и.к.,доцент *Чыныбаев М.К.*

Кереге кеңеште ТАИ кафедрасынын материалдык-техникалык базасын чындоого чоң салымын кошкон демөрчүлөр: *О.А. Садыровко, Ж.О. Жумалиевке, Н.К. Канаевка, С.Т.Чериковко* ыразычылык кагаздары тапшырылды.

Кереге кеңештин талкуулоосунун негизинде, Кыргыз Республикасындагы тамаш-аш инженериясы боюнча кадрларды даярдоонун сапатын жакшыртуу үчүн төмөнкүлөр сунуш кылынат:

- кафедралардын материалдык-техникалык базасын заманбап аппарат жана жабдыктар менен жакшыртуу;
- методикалык (методикалык көрсөтмө, усулдар, китептер) камсыз кылууну үзгүлтүксүз

жакшыртуу;

- адистерди сапаттуу даярдоо максатында үзгүлтүксүз ачык лекцияларды өткөрүү жана сабак өтүүнүн ыкмаларын жакшыртуу;
- аспирантура, докторантура жана квалификацияны жогорулатуу курстары аркылуу профессордук-окутуучулук курамдын квалификациясын жогорулатуу;
- сабак өтүүдө заманбап интерактивдүү ыкмаларды колдонуу;
- технологиялык жана инженердик-техникалык адистерди даярдоодо кайра иштетүү, кесиптик жана орто адистик билим берүү тармагындагы мекемелер менен мамилени чындоо;
- жумушчу окуу планынын тандоо курсуна экономикалык жана юридикалык сабактарды киргизүү;
- эл аралык акредитациядан өтүү;
- өндүрүштү башкара турган адистерди даярдоо;
- чет тилдерди үйрөөнүү үчүн кошумча курстарды ачуу;
- өлчөөчү приборлорлорду үйрөтүү жана адистик кошумча сабактарды киргизүү.

ТАИ кафедрасынын

башчысы, т.и.д., профессор



Садиева А.Э.